

## **ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ**

### **АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ**

#### **ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИН ОКУУ ЖАЙГА ТАПШЫРУУ, КАБЫЛДАНУУ ЖАНА КАТТАЛУУ ШАРТТАРЫ**

##### **Окууга тапшыра турган абитуриенттер тууралуу**

- 1) Өлкө ичинен жана чет өлкөдөн тапшыргандардын документтери Ардахан университетинин расмий веб сайтынан e-mail аркылуу кабыл алынат. Белгиленген мөөнөттөн кечиккен документтер кабыл алынбайт.**
- 2) Окууга тапшыруу үчүн абитуриенттерден төмөнкүдөй шарттар талап кылынат:**
  - a) Орто мектептин бүтүрүүчүлөрү (мектепте акыркы жылы окуп жаткандар) жана орто мектепти бүтүргөндөр:
    - 1) Чет өлкөлүктөр;
    - 2) Туулгандан бери түрк жараны болуп бирок кийин Ички иштер министрлиги тарабынан жарандыктан чыгууга уруксат алгандар жана ошол түрк жарандыгынан чыккандыгы тууралуу маалымкатта бойго жете элек балдарынын Түрк жарандыгы мыйзамына ылайык берилген укуктарынын колдонулушу менен байланыштуу маалымкатка ээ экендигин күбөлөндүргөндөр;
    - 3) Чет өлкөнүн жараны болуп жүрүп кийин Түркия Республикасынын жарандыгын алгандар, ушундан улам кош жарандуулук статусуна ээ болгондор;
    - 4) Түркия Республикасынын жараны болуп бирок орто мектепти толугу менен Түндүк Кипр Түрк Республикасынан башка чет өлкөлөрдө окугандар (буга орто мектепти толугу менен Түндүк Кипр Түрк Республикасынан башка чет өлкөлөрдөгү түрк мектептеринде окугандар да кирет);
    - 5) Түндүк Кипр Түрк Республикасы жараны болуп Түндүк Кипр Түрк Республикасында жашап жана Түндүк Кипр Түрк Республикасында орто мектепти бүтүргөн GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) сынагынын жыйынтыгына ээ болгондор жана 2005 – 2010 жылдардын арасында башка өлкөлөрдөгү коллеж, лицейлерде окуп GCE AL сынагынын жыйынтыгына ээ болгон же ээ боло тургандардын арыз-документтери кабыл алынат.
  - b) Абитуриенттерден
    - 1) Түркия Республикасынын жараны болуп, орто мектепти толук түрдө Түркияда же Түндүк Кипр Түрк Республикасында бүтүргөндүн,
    - 2) Түндүк Кипр Түрк Республикасынын жарандарынын (орто мектепти Түндүк Кипр Түрк Республикасында бүтүргөн GCE AL жыйынтыгына ээ болгондор жана 2005-2010-жж. арасында башка өлкөлөрдөгү орто окуу жайларына

катталып, билим алып, GCE AL сынагынын жыйынтыгына ээ болгон же ээ боло тургандар эсептелбейт)

3) Бул статьянын 2-беренесинин а) бөлүмүнүн 2-номерлүү ич бөлүмүндө белгиленгендей туулгандан эле Түркия Республикасынын жараны болгон кош жарандуулардын, (орто мектепти толугу менен Түндүк Кипр Түрк Республикасынан башка чет өлкөлөрдөгү мектептерде окугандар / орто мектепти толугу менен Түндүк Кипр Түрк Республикасынан башка чет өлкөлөрдөгү түрк мектептеринде окугандар эсептелбейт)

4) Түндүк Кипр Түрк Республикасынын да жараны болгон кош жарандуулар (орто мектепти толугу менен Түндүк Кипр Түрк Республикасында бүтүргөн GCE AL сынагынын жыйынтыгына ээ болгондор жана 2005 – 2010 жылдардын арасында башка өлкөлөрдөгү коллеж, лицейлерде катталып окуп GCE AL сынагынын жыйынтыгына ээ болгон же ээ боло тургандар эсептелбейт)

5) Түркиядагы элчиликтердин карамагындагы мектептерде жана Түркиядагы чет элдик лицейлерде билим алган Түркия Республикасынын жараны болгон же болбосо ушул статьянын 2-беренесинин а) бөлүмүнүн 2-номердүү ич бөлүмүндө белгиленгендей туулгандан эле Түркия Республикасынын жараны болгон кош жарандуулардын арыз-документтери кабыл алынбайт.

**Ардахан университети тарабынан .../.../2017 датасында өткөрүлө турган АРУЧӨССТА (Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагында) ийгиликтүү болгон абитуриенттер окуу жайга тапшыра алышат. Абитуриент бул сынакта “Негизги үйрөнүү жөндөмдөрү” тестинен эң аз 40 балл алууга тийиш. Ал эми түрк тили тести болсо окуу жайга кабыл алынууда эске алынбайт.**

Ардахан университетинде окууга толук мүмкүнчүлүк алган чет өлкөлүк студенттердин баары Ардахан университетинин Түрк тилин үйрөнүү борбору тарабынан түрк тилин билүү деңгели боюнча сынактан өтүшөт:

Түрк тилин билүү даражалары:

а) С1 жана С2 даражасы: Түрк тилин жетиштүү деңгээлде билет, өзү каалаган кайсы программага кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү жетсе ошол программада окууга каттала алат.

б) В1 жана В2 даражасы: Түрк тилин билүү деңгээли жетиштүү эмес, бирок кыска мөөнөттө өздөштүрө алат. Бул деңгээлдеги студенттер түрк тили курсунда кошумча билим алуу шарты менен өзү каалаган кайсы программага кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү жетсе ошол программада окууга каттала алат. Бул деңгээлдеги студенттер 3-окуу жылынын башталышына чейин түрк тилин билүү деңгелин С1 жана С2 даражасына жеткиришип аны тийиштүү документ акылуу күбөлөндүрүүлөрү керек. Эгер бул убакыттын соңунда түрк тилин билүү деңгели дагы деле В1 – В2 даражасында болсо анда аны С1 – С2 даражасына жеткиргенге чейин окуу процессин уланта алышпайт.

в) **A1 жана A2 даражасы:** Түрк тилин жетиштүү деңгээлде билбейт. Бул деңгээлдеги студент түрк тили курсунан окууга тийиш. Бул абалдагы студенттер 3-окуу жылынын башталышына чейин түрк тилин билүү деңгелин C1 жана C2 даражасына жеткиришип аны тийиштүү документ акылуу күбөлөндүрүүлөрү керек. Түрк тилин билүү деңгелин C1 – C2 даражасына жеткиргендер үчүн а) беренеси, B1 – B2 даражасына жеткиргендер үчүн б) беренесинин талаптары ишке ашырылат.

АРУЧӨСС Түрк тилин билүү даражалары жана балл аралыктары төмөнкүдөй:

АРУЧӨСС Түрк тилин билүү даражалары	Балл аралыктары	Түшүндүрмөлөр
C2	90-100	Түрк тилин жетиштүү билет
C1	80-89	Түрк тилин жетиштүү билет
B2	65-79	Түрк тилин кыска убакытта жетиштүү деңгелде үйрөнүшү мүмкүн
B1	50-64	Түрк тилин кыска убакытта жетиштүү деңгелде үйрөнүшү мүмкүн
A2	25-49	Түрк тилин жетиштүү билбейт
A1	0-24	Түрк тилин жетиштүү билбейт

- **SAT 1** сынагынан жалпысынан 1100 балл, математикадан эң аз 600 балл; 2015-2017 жылдарынын аралыгында 2 жылдык мөөнөт менен жектелген сынак баллы.
- **GCE (A level)** сынагынан эч болбосо бирөө тапшыра турган программа менен байланыштуу болуп эң аз дегенде 3 тема боюнча A даражасында болуу;
- **ACT** сынагында; Математика (Math), табигый илимдер (Science Reasoning) жана жалпы (Composite) балл катары эң аз 24 балл;
- Йордания жана Палестинада өткөрүлгөн Tawjīhi сынактарында табигый илимдер боюнча бардык сабактардын сынактарынан орточо балл эң аз 90 болуу,
- Ливанда өткөрүлгөн бакалаврият (Baccalaureat Libanais) сынактарында табигый илимдер тармактары боюнча дипломундагы орточо баасы эң аз 15,

- Улуттар аралык бакалаврдык даражадагы дипломго ээ болуу жана дипломундагы орточо баасы эң аз 30,
  - ABITUR (АБИТУР-Германия) даражасы эң көп 3, Matura (Матура- Австрия) даражасы эң көп 3,
  - Сирияда өткөрүлгөн Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) сынагында табигый илимдер (Scientific Stream) боюнча 240 баллдан инженердик факультеттерге кирүү үчүн эң аз 190, ал эми башка факультеттерге кирүү үчүн эң аз 175 балл,
  - Француз бакалавры дипломунун баасы эң аз 12,
  - Кытай Эл Республикасында өткөрүлгөн Gaokao сынагында (тапшырылган программаларга жараша) 750 баллдан эң аз 540 балл
- 
- **03.04.2013** даталуу Жогорку Билимберүү Кеңеши Төрагалыгынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **19-Майыс Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
  - **02.01.2017** даталуу Стамбул университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Стамбул Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
  - **10.01.2017** даталуу Акдениз университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Акдениз Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
  - **09.09.2013** даталуу Жогорку Билимберүү Кеңеши Төрагалыгынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Османгази Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
  - **07.02.2017** даталуу Жогорку Билимберүү Кеңеши Төрагалыгынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Мармара Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
  - **18.02.2016** даталуу Ататүрк университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Ататүрк Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
  - **19.01.2017** даталуу Кожали университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Кожали Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;

- **04.03.2017** даталуу Сүлейман Демирел университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Сүлейман Демирел Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **20.01.2017** даталуу Думлупынар университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Думлупынар Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **23.01.2017** даталуу Мерсин университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Мерсин Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **08.02.2017** даталуу Эржиес университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Эржиес Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **06.03.2017** даталуу Стамбул Гедик университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Стамбул Гедик Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **14.03.2017** даталуу Анкара университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Анкара Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **10.03.2017** даталуу Памуккале университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Памуккале Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **23.03.2017** даталуу Маниса Желал Баяр университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Маниса Желал Баяр Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **24.03.2017** даталуу Мустафа Кемал университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Мустафа Кемал Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;
- **28.03.2017** даталуу Йүзүнжү Йыл Университети ректоратынын чечими. Ардахан университети чет өлкөлүк студенттер сынагынын **Йүзүнжү Йыл Университети** чет өлкөлүк студенттер сынагы менен бирдей деңгелде кабыл алынышынын туура экендигине;

## АРУЧӨССТҮН МАЗМУНУ

Ардахан университети чет өлкөлүк студенттердин сынагында;

80 Математика,

60 Түрк тили

болуп, бардыгы 140 суроо берилет. Сынак мөөнөтү 3 саат.

**Түркияда жогорку билим берүү мекемелеринин бардык деңгээлинде билим ала турган чет өлкөлүк студенттердин кирүү жана жашоо уруксатын алыш үчүн жасала тургандар;**

- Чет өлкөдө жасала турган иштер (Паспорт иштери)
- Өлкөбүзгө келгенден тартып жасала турган иштер (жашоо уруксаты)
- Жашоо уруксатын алгандан кийин жасала турган иштер (кабар берүү, билдирүү)

### **Чет өлкөдө жасала турган иштер (Паспорт Иштери)**

Университетибизде билим алуу үчүн документтерин тапшырган чет өлкөлүк студенттердин дарегине кабыл алынгандыгы тууралуу чакыруу каты жөнөтүлөт. Студенттер бул каттын негизинде өз өлкөлөрүндөгү тиешелүү мекемелерге кайрылып чет элдик паспорт даярдагышат.

Түркияда билим алуу мөөнөтү боюнча жашоосун материалдык жактан камсыз кыла тургандыгын далилдей турган документ (банк эсеби, стипендия ж.б.) керек.

Өкүлчүлүк тарабынан кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.

### **Өлкөбүзгө келгенден тартып жасала турган иштер (жашоо уруксаты)**

Түркияга кирген күндөн тартып, 30 күн ичинде төмөндө көрсөтүлгөн документтер менен билим ала турган аймактын Облустук көч башкаруу директорлугунун чет өлкөлүкөр бөлүмүнө арыз менен кайрылып, чет өлкөлүктөгө бериле турган жашоо уруксаты алышы керек.

- а) Жогорку окуу жайынан берилген кабыл алынгандыгы жана катодон өткөндүгү тууралуу же буга тең даражадагы документ,
- б) Узун мөөнөттүү жана жарактуу паспорт,
- в) Түркияда билим алуу мөөнөтү боюнча жашоосун материалдык жактан камсыз кыла тургандыгын далилдей турган документ (банк эсеби, стипендия ж.б.),
- г) Жыл сайын расмий газетада жарыяланган жашоо уруксатынын акысы,
- д) Керегине жараша кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.

## **Жашоо уруксатын алгандан кийин жасала турган иштер (кабар берүү, билдирүү)**

- а) Билим алуу максаты менен жашоо уруксаты алган чет өлкөлүк студенттер 1 күн ичинде Облустук көч башкаруу директорлугунан Түркия Республикасынын атайын кимдигин (Т. Р. кимдик) тастыктаган номерин алуулары керек.
- б) Жашоо уруксатынын мөөнөтүн узартууну каалаган чет өлкөлүк студенттер жашоо уруксатында көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирбей же мөөнөтү бүткөндөн кийинки 15 күндүн ичинде Облустук көч башкаруу директорлугуна арыз менен кайрылып, уруксаттын мөөнөтүн узартуулары зарыл.
- в) Окууну бүтүргөндө, каттоосун, окуу жайы менен байланышын үзгөндө, сабак калтырганда ж.б. абалдарда келип чыккан өзгөрүүлөрдү 15 күндүн ичинде, дареги алмаштырылган болсо 48 сааттын ичинде Облустук көч башкаруу директорлугуна билдириши зарыл.
- г) Жашоо уруксаты китепчесиндеги маалыматтар өчүп же бузулуп калса, же болбосо жоголуп кеткен учурларда дароо Облустук көч башкаруу директорлугуна арыз менен кайрылып, жаңысын алуусу керек.
- е) Студенттер Облустук көч башкаруу директорлугунда жашоо уруксаты жана Т. Р. кимдик номерин алуу иштерин бүткөргөндөн кийин каттала турган университеттен убактылуу студенттик справка алып Социалдык Коопсуздук министрлигинин облустагы өкүлчүлүгүнө кайрылып Жалпы ден-соолукту камсыздандыруу келишимин түзүшү керек.

## **ТОЛУК ТҮРДӨ КАТТОО ПРОЦЕССИ**

- Университетибизде толук түрдө билим алууга мүмкүнчүлүк алган чет өлкөлүк студенттерге убактылуу студенттик справка берилип Облустук көч башкаруу директорлугуна жиберилет жана ал мекемеден жашоо уруксаты алынат. Жашоо уруксатын алган чет өлкөлүк студенттерге Облустук көч башкаруу директорлугу Т. Р. кимдик номерин 1 күндүн ичинде берет.
- Жашоо уруксаты жана кимдик номерин алган чет өлкөлүк студенттерге кайрадан убактылуу студенттик справка берилип Жалпы ден-соолукту камсыздандыруу келишимин түзүшү үчүн алар Социалдык Коопсуздук министрлигинин облустагы өкүлчүлүгүнө жиберилет. Жалпы ден-соолукту камсыздандыруу келишими 1 күндүн ичинде толугу менен даяр болот.
- Жашоо уруксаты, Т. Р. кимдик номери жана Жалпы ден-соолукту камсыздандыруу келишими боюнча бардык процедуралары бүткөн студент толук түрдө каттоодон өтөт.

- Толук каттоодон өткөн чет өлкөлүк студенттердин өздүк тиркемеси тиешелүү факультеттердин студенттик бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт.
- Толук каттоо процесси аяктагандан кийин толук каттоодон өткөн чет өлкөлүк студенттердин билим алуусу тууралуу маалыматтар Облустук көч башкаруу директорлугуна жана Социалдык Коопсуздук министрлигинин облустагы өкүлчүлүгүнө атайын расмий кат аркылуу жиберилет.

## **ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИ КАТТОО УЧУРУНДА ТАЛАП КЫЛЫНГАН ДОКУМЕНТТЕР**

Мектепти аяктагандыгын күбөлөндүргөн **аттестаттын түп нускасы** жана анын өлкөсүндөгү Түркия Республикасынын элчилиги же өкүлчүлүгү тарабынан мөөрлөнгөн түркчө үлгүсү,

Аттестаттын түп нускасынын түрк лицейлеринен алынган дипломдор менен тең даражада экенин белгилеген Түркия Республикасы Улуттук билим берүү министрлиги же болбосо өлкөлөрүндөгү Түркия Республикасынын элчилигинден алынган **теңдик маалымкаты**,

Аттестатта тиркелген **баа көрсөткүчүнүн түп нускасы** жана анын өлкөсүндөгү Түркия Республикасынын элчилиги же өкүлчүлүгү тарабынан мөөрлөнгөн түркчө үлгүсү,

**Сынак жыйынтыгынын түп нускасы** жана анын өлкөсүндөгү Түркия Республикасынын элчилиги же өкүлчүлүгү тарабынан мөөрлөнгөн түркчө үлгүсү (күниб сынагына кирген болсо талап кылынат),

**Расмий түрдөгү жеке күбөлүгүнүн же паспортунун өздүк маалыматтары жайгашкан барагынын өлкөлөрүндөгү Түркия Республикасынын элчилиги же өкүлчүлүгү тарабынан мөөрлөнгөн түркчө үлгүсү,**

**Салым акчасы төлөнгөндүгүн күбөлөндүргөн банк квитанциясы,** (каттоо учурунда талап кылынат)

**Абитуриенттин материалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн өлкөбүздө жогорку билим алышына жетерлик деңгелде экендигинин күбөлөндүрүлүшү (Түркия Республикасынын ичинде тейлөө көрсөткөн кандайдыр бир мамлекеттик банка студентке таандык 2000 USD өлчөмүндө акча болууга тийиш)**

**Эл аралык стандартта чет тилин билгендигин жана түрк тилин жетиштүү деңгээлде билгендигин тастыктаган документ өлкөлөрүндөгү Түркия Республикасынын элчилиги же өкүлчүлүгү тарабынан мөөрлөнгөн түркчө үлгүсү (эгер бар болсо кабыл алынат),**

**10 даана паспорттук сүрөт.**



**Т.С. кимдик номери** (Түркияда Облустук Көч башкаруу директорлугу тарабынан 1 күн ичинде алынат.)

**Жалпы Ден-соолук Камсыздандыруу документи** (Түркияда Социалдык Коопсуздук министрлигинин Облустук өкүлчүлүгү тарабынан 1 күндө алынат)

**Эскертүү: Студенттик виза бардык өлкөлөр үчүн жоюлган.**

**АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ**

**ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕР СЫНАГЫНА ТЕҢ КАТАРЫ КАБЫЛ АЛЫНГАН  
СЫНАКТАР**

<b>УНИВЕРСИТЕТТИН АТЫ</b>	<b>СЫНАКТЫН АТЫ</b>
<b>СТАМБУЛ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ИҮЙӨС</b>
<b>МАРМАРА УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>МУЙӨС</b>
<b>ОСМАНГАЗИ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ОГҮЙӨС</b>
<b>АТАТҮРК УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>АТАЙӨС</b>
<b>СҮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>СДҮЙӨС</b>
<b>ДУМЛУПЫНАР УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ДПҮЙӨС</b>
<b>19-МАЙЫС УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ОМУЙӨС</b>
<b>АКДЕҢИЗ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>АКУС</b>
<b>КОЖАЕЛИ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>КОҮЙӨС</b>
<b>МЕРСИН УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>МЕЙӨС</b>
<b>ЭРЖИЕС УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ЭРҮЙӨС</b>
<b>СТАМБУЛ ГЕДИК УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ГЕДИКҮЙӨС</b>
<b>АНКАРА УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>АЙӨС</b>
<b>ПАМУККАЛЕ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ПАҮЙӨС</b>
<b>МАНИСА ЖЕЛАЛ БАЯР УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>МЖБҮЙӨС</b>
<b>МУСТАФА КЕМАЛ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>МКҮЙӨС</b>
<b>ЙҮЗҮНЖҮ ЙЫЛ УНИВЕРСИТЕТИ</b>	<b>ЙҮЙӨС</b>

**АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ**

**2017-2018 ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИ КАТТОО  
КАЛЕНДАРЫ**

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИН ОКУУ ЖАЙГА ДОКУМЕНТ ТАПШЫРУУ МӨӨНӨТҮ	03.07.2017 28.07.2017
АРУЧӨСС (АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕР СЫНАГЫ)  (ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР -1 СЫНАГЫ)  (Гуманитардык Илимдер Багытындагы Студенттер Үчүн)	21.09.2017
АРУЧӨСС (АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕР СЫНАГЫ)  (ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР -2 СЫНАГЫ)  (Табигый Илимдер Багытындагы Студенттер Үчүн)	22.08.2017
ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР -1 жана ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР -2 СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫГЫНЫН ЖАРЫЯЛАНЫШЫ	25.08.2017
АРУЧӨСС (АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕР СЫНАГЫ)  (ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ)  (Бардык Студенттер Үчүн Орток Сынак)	05.09.2017
ТҮРК ТИЛИН БИЛҮҮ ДЕҢГЕЛИ СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫГЫНЫН ЖАРЫЯЛАНЫШЫ	07.09.2017
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИ ОКУУ ЖАЙГА ТОЛУК КАТТОО	08.09.2017 15.09.2017

## **КЫМБАТТУУ ЖАШТАР**

- Билим жолунда негизги башталгыч чордону адам баласына багытталган улуу түшүнүккө ээ болуп, өзүнө таандык касиетин, адам деген аттын ыйыктыгын, өмүр боюнча башкалардын жеке адамдык алкагына сый-урмат менен мамиле кылып бир тууганча жашоону башкы принциби катары кабылдаган университетибиз сиздерди индивидуалдуулугуңузду коргоо менен бирге, коомдун негизги динамикасы болууга,
- Адам жаратылышы менен жан дүйнөсүнүн, дүйнө менен өзүнүн, өткөнү жана келечегинин ортосундагы байланышты үзгүлтүксүз уланта билүүбүз үчүн жашоонун жарык нуруна жуурулуу үчүн, б. а. билим алуу, илимдин жарыгы астында көкүрөгүңөрдөгү кайнаган рух коруңарды энергияга (жарык нурга) айлантып бийик максаттарга жеткирүүчү узак жолду тез арада басып өтүү үчүн

### **АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ МЕНЕН БИРГЕ ЖАШООНУН ЖАРЫК НУРУНА ЖУУРУЛУУГА ЧАКЫРАБЫЗ.**

ЭСКЕРТҮҮ: Окуу жайыбызга документтерин тапшырууну каалаган чет өлкөлүк абитуриенттер чет өлкөлүк студенттерди каттоо баракчасын толтуруп каттоо үчүн керектүү документтер менен чогуу төмөндө көрсөтүлгөн электрондук дарекке (e-mail) жөнөтө алышат. Абитуриенттер документтерин тапшыргандан кийин алардын электрондук дарегине жана үй дарегине университетибиз тарабынан даярдалган кабыл алуу каты жөнөтүлгөндүктөн абитуриенттерден байланыш маалыматтарын туура толтурууларын өтүнөбүз.

[www.ogrenci@ardahan.edu.tr](mailto:www.ogrenci@ardahan.edu.tr)

[www.fazilfevzisaruhan@ardahan.edu.tr](mailto:www.fazilfevzisaruhan@ardahan.edu.tr)

**АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТИ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРГЕ  
БӨЛҮНГӨН КВОТА**

<b>ПРОГРАММА</b>	<b>ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРГЕ БӨЛҮНГӨН КВОТА</b>	<b>БАЛЛ ТҮРҮ</b>	<b>СЫНАК ТҮРҮ</b>
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /АРХЕОЛОГИЯ ПРОГРАММАСЫ	25	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /АРХЕОЛОГИЯ ПРОГРАММАСЫ (КЕЧКИ БӨЛҮМ)	25	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММАСЫ	30	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ОРУС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ ПРОГРАММАСЫ	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ГРУЗИН ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ ПРОГРАММАСЫ	10	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИ ЖАНА АДАБИЯТТАРЫ ПРОГРАММАСЫ	25	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ТАРЫХ ПРОГРАММАСЫ	30	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ТАРЫХ ПРОГРАММАСЫ (КЕЧКИ БӨЛҮМ)	30	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК	30	ГУМАНИТАРДЫК	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1

ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ТҮРК ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ ПРОГРАММАСЫ		ИЛИМДЕР	+ ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ЖАНА АДАБИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ /ТҮРК ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ ПРОГРАММАСЫ (КЕЧКИ БӨЛҮМ)	30	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ / ТУРИЗМ МЕНЕДЖМЕНЛИГИ ПРОГРАММАСЫ	20	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ДЕН-СОЛУК КЫЗМАТТАРЫ КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ МЕДИЦИНАЛЫК ИШ КАГАЗДАР ЖАНА КАТЧЫЛЫК ПРОГРАММАСЫ	20	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ / ОФИС МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА ЖЕТЕКЧИНИН АССИСТЕНТИГИ ПРОГРАММАСЫ	20	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ ОФИС МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА ЖЕТЕКЧИНИН АССИСТЕНТИГИ ПРОГРАММАСЫ (КЕЧКИ БӨЛҮМ)	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/КАРЖЫ ПРОГРАММАСЫ	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/КАРЖЫ ПРОГРАММАСЫ (КЕЧКИ БӨЛҮМ)	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ БУХГАЛДЕРДИК ЭСЕП ЖАНА САЛЫК ПРОГРАММАСЫ	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА ТААНЫТУУ ПРОГРАММАСЫ	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ

АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ АНГЛИС ТИЛИ ЖАНА КОТОРМОЧУЛУК ПРОГРАММАСЫ	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН КООМДУК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАММАСЫ	12	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ТЕХНИКАЛЫК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ КОМПЬЮТЕРДИК ПРОГРАММИСТИКА	20	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
АРДАХАН ТЕХНИКАЛЫК БИЛИМДЕР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ТАМАК-АШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ	10	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МУГАЛИМИ ПРОГРАММАСЫ (ОШОНДОЙ ЭЛЕ АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ ӨТКӨРҮЛӨТ)	20	ГУМАНИТАРДЫК ЖЕ БОЛБОСО ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 ЖЕ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ + АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ СПОРТТУК БАШКАРУУ ПРОГРАММАСЫ (ОШОНДОЙ ЭЛЕ АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ ӨТКӨРҮЛӨТ)	20	ГУМАНИТАРДЫК ЖЕ БОЛБОСО ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 ЖЕ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ + АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ СПОРТТУК БАШКАРУУ ПРОГРАММАСЫ (КЕЧКИ БӨЛҮМ), (ОШОНДОЙ ЭЛЕ АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ ӨТКӨРҮЛӨТ)	20	ГУМАНИТАРДЫК ЖЕ БОЛБОСО ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 ЖЕ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ + АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ
ЧЫЛДЫР КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ЛОГИСТИКА ПРОГРАММАСЫ	20	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ/ ТЕҢ САЛМАКТУУ ПРОГРАММАЛАР	130	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ/ ТЕҢ САЛМАКТУУ ПРОГРАММАЛАР (КЕЧКИ БӨЛҮМ)	130	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
НИХАТ ДЕЛИ БАЛТА ГӨЛЕ КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАММАСЫ	15	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ

НИХАТ ДЕЛИ БАЛТА ГӨЛЕ КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ ЛАБОРАНТ ЖАНА ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ПРОГРАММАСЫ	20	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
ПОСОФ КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ /ААРЫЧЫЛЫК ПРОГРАММАСЫ	10	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
ПОСОФ КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ / ҮЙДӨ ООРУЛУУ АДАМДЫ БАГУУ ПРОГРАММАСЫ	10	ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ИЛИМДЕРИ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ/ ДЕН-СОЛУК МЕНЕДЖЕРИ ПРОГРАММАСЫ	25	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ
КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ/СҮРӨТ ПРОГРАММАСЫ (ОШОНДОЙ ЭЛЕ АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ ӨТКӨРҮЛӨТ)	5	ГУМАНИТАРДЫК ЖЕ БОЛБОСО ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 ЖЕ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ + АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ
КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ/ ТҮРК МУЗЫКАСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ ПРОГРАММАСЫ (ОШОНДОЙ ЭЛЕ АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ ӨТКӨРҮЛӨТ)	2	ГУМАНИТАРДЫК ЖЕ БОЛБОСО ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР	ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 1 ЖЕ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР – 2 + ТҮРК ТИЛИ СЫНАГЫ + АТАЙЫН ЖӨНДӨМДҮҮЛӨРДҮ ТАНДОО СЫНАГЫ